

Кредиттер (2016-жылдын тогуз айы үчүн)

2016-жылдын январь-сентябрь айларында коммерциялык банктардын кредит портфелинин бара-бара төмөндөшү байкалган.

Кароого алынып жаткан мезгилдин акырына карата иштеп жаткан коммерциялык банктардын кредит портфелинин көлөмү жыл башынан бери 2,5 пайызга төмөндөө менен 91,6 млрд сомду түзгөн. Мында, улуттук валютада кредит портфели 51,7 млрд

сом өлчөмүндө түптөлүп, 22,6 пайызга көбөйгөн. Чет өлкө валютасындагы кредиттердин көлөмү жыл башынан тартып 22,9 пайызга төмөндөө менен сом эквивалентинде 39,9 млрд түзгөн. Курстун өзгөрүүсүн эске албаганда, кредит портфели жыл башынан тартып 2,5 пайызга көбөйгөн.

Кароого алынып жаткан мезгилдин акырына карата кредит портфели боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чен 19,00 пайызды (+0,12 пайыздык пункт), улуттук валютада – 22,77 пайызды (-0,03 п.п.), чет өлкө валютасында – 14,12 пайызды (-1,58 п.п.) түзгөн.

Кароого алынып жаткан мезгил ичинде банк тутумунун кредит портфелинин сапаттуу мүнөздөлөрүнүн бир аз начарлашы байкалган. Алсак, кредит портфелинин жалпы көлөмүндө мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген карыздын үлүшү 2,6 пайызды түзгөн, ал эми ушул эле кредиттердин сандык мааниде көлөмү жыл башынан тартып 30,3 пайызга көбөйгөн. Мында, кредит портфелинин жалпы көлөмүндө пролонгацияланган кредиттердин салыштырма салмагы 1,2 пайыздык пунктка, 6,0 пайызга чейин жогорулаган.


Өз кезегинде, көпчүлүк банктардын портфели айрым тармактарда жогорку концентрациялануу бойдон калган. Алсак, тармактарда банктардын кредит портфелинин концентрацияланышын көрсөтүүчү индекс 0,33 түзгөн, бул айрыкча үч тармак ортосунда көпчүлүк банктардын кредиттеринин бөлүштүрүлүшүн көрсөтөт.

Кредиттөө рыногунун жалпы концентрациялануу көрсөткүчү 0,08 түзгөн, ал эми бул 12 банк ортосунда рынокту бөлүштүрүүгө барабар.


Жыл башынан тартып банктардын кредит портфелинин убакыт түзүмүндө кыска мөөнөттүү кредиттердин көлөмүнүн төмөндөшү жана узак мөөнөттүү кредиттердин көлөмүнүн көбөйүшү белгиленген. Бирок узак мөөнөттүү (бир жылга чейинки) кредиттердин салыштырма салмагы 77,6 пайыздан 77,0 пайызга чейин жана кыска мөөнөттүү кредиттердин - 20,5 пайыздан 20,4 пайызга чейин төмөндөгөн. Кредит портфелинин мындай түзүмдүк бөлүштүрүлүшү дюрация көрсөткүчүнө олуттуу деле таасирин тийгизген эмес, ал 28,4 айды түзгөн.

2016-жылдын январь-сентябрь айларында жаңыдан берилген кредиттердин жалпы көлөмү 72,2 млрд сомду түзгөн, бул 2015-жылдын тиешелүү мезгилинде берилген суммадан 22,5 пайызга жогору эле. Улуттук валютада берилген кредиттер 65,4 пайызга көбөйгөн, ал эми чет өлкө валютасында 15,9 пайызга төмөндөгөн.

1-график. Иштеп жатышкан коммерциялык банктардын бир мезгилдин акырына кредиттик карыздарынын динамикасы




2-график. Коммерциялык банктар тарабынан бир мезгил ичинде берилген кредиттердин динамикасы




2016-жылдын январь-сентябрь айлары үчүн улуттук валютада жаңыдан берилген кредиттер боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чен 2015-жылдын тиешелүү көрсөткүчүнө салыштырмалуу 25,5 пайызды түзүү менен 1,98 пайыздык пунктка өскөн, ал эми чет өлкө валютасында - 1,58 пайыздык пунктка, 12,7 пайызга чейин төмөндөгөн.

3-график. Мөөнөттүүлүк категориясы боюнча улуттук валютада жаңыдан берилген кредиттер боюнча пайыздык чендердин орточо деңгээли



4-график. Мөөнөттүүлүк категориясы боюнча чет өлкө валютасында жаңыдан берилген кредиттер боюнча пайыздык чендердин орточо деңгээли



Кароого алынып жаткан мезгил ичинде тармактар боюнча жаңыдан берилген кредиттердин пайыздык чендеринин өзгөрүүсү ар башка багытта болгон. Мында,

улуттук валютада эң төмөнкү чен боюнча кредиттер өнөр жайга (мезгил ичинде орточо алганда 16,28 пайыз), эң жогорку чен боюнча керектөө кредиттерине (31,42 пайыз) берилген.

Чет өлкө валютасында чендер керектөө кредиттеринин чендеринен тышкары, бардык тармактарда төмөндөгөн. Чет өлкө валютасында эң жогорку чен боюнча кредиттер керектөө кредиттерине (орточо салмактанып алынган пайыздык чен 16,42 пайыз), ал эми эң төмөнкү чен боюнча кредиттер курулушка (орточо салмактанып алынган пайыздык чен 12,47 пайыз) берилген.